

# Кыргызаудит

Аудитордук – Консультациялык Фирма  
Аудитордук жана консультациялык кызмат  
көрсөтүүлөр

720033, Бишкек ш.  
Кыргыз Республикасы  
Тоголок Молдо көч., 60, бөл. 115, 118, 120

тел. (0312) 32 49 68, 32 50 84  
web-site: [www.kyrgyzaudit.com](http://www.kyrgyzaudit.com)  
e-mail: [info@kyrgyzaudit.com](mailto:info@kyrgyzaudit.com)

«Толубай» АКБ  
Жабык акционердик коомунун  
акционерлерине

## КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ

### *Пикир*

Биз «Толубай» ЖАКы уюмунун жыйынды кирешеси жөнүндө отчеттон, 2025-жылдын 31-декабрына карата жагдай боюнча финансылык абал жөнүндө отчеттон, ездүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчеттон жана белгиленген датага карата аяктаган бир жыл ичинде акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчеттон, ошондой эле финансылык отчеттуулукка эскөртүүлөрдөн, анын ичинде эсепке алуу саясатынын негизги жоболоруна кыскача серептен турган финансылык отчеттуулугуна аудит жүргүздүк.

Биздин оюбузча, тиркелген финансылык отчеттуулук 2025-жылдын 31-декабрына карата жагдай боюнча Банктын финансылык абалын, ошондой эле анын финансылык натыйжаларын жана белгиленген датага карата аяктаган жыл ичинде акча каражаттарынын кыймылын бардык маанилүү аспектилерде Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (ФОЭС) ылайык туура чагылдырат.

### *Пикир билдирүү үчүн негиз*

Биз, «Кыргызаудит» Аудитордук-консультациялык фирманын (Аудиторлордун, аудитордук уюмдардын, кесиптик аудитордук бирикмелердин бирдиктүү мамлекеттик реестринин «Ачык кызыкчылык субъекттеринин, ири ишкердик субъекттеринин аудитине жол берилген аудитордук уюмдардын реестринин» 4-бөлүгүндө каттоодо Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана кеземелдөө кызматы тарабынан ыйгарылган жекече катталган № 2103320 2023-жылдын 02-октябры) аудиторлору Эл аралык аудит стандарттарына (ЭАС) ылайык аудит жүргүздүк. Биздин милдеттер бул стандарттарга ылайык биздин корутундунун темендегү «Финансылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги» бөлүгүндө баяндалды.

Биз Бухгалтерлер үчүн этиканын эл аралык стандарттары боюнча кеңештин (БЭЭСК) Кесипкей бухгалтерлердин этика кодексине жана Кыргыз Республикасында финансылык отчеттуулуктун биздин аудитке колдонулуучу этикалык талаптарына ылайык Агенттикке карата кез карандысызбыз, жана биз ушул талаптарга жана БЭЭСК Кодексине ылайык этикалык милдеттерди аткардык.

Биз аудит жүргүзүүнүн натыйжасында алган далилдерибиз биздин пикирибизди билдирүүбүз үчүн негиз болууга жетиштүү жана талаптагыдай деп эсептейбиз.

### *Аудиттин негизги маселелери*

Аудиттин негизги маселелери – булар биздин кесипкей ой-жүгүртүүбүзгө ылайык, кезектеги жыл үчүн финансылык отчеттуулуктун аудити үчүн маанилүү болуп саналган маселелер.

ЕБ Кеңешинин санкцияларынын 19 пакетинин алкагында 2025-жылдын 23-октябрында Банк эл аралык санкциялык тизмеге киргизилген. Бул жагдай Банктын операциялык ишине жана анын финансылык иштее чейресүне таасир тийгизүүсү мүмкүн.

Санкцияда болуу жеңге салуучу, укуктук жана беделдик тобокелдиктерди жогорулатат, ошондой эле ички контролдун жол-жоболоруна, комплеанс-функцияга жана кардарлардын операцияларына мониторинг жүргүзүүгө талаптарды күчөтөт. Бул факторлор Банктын ликвиддүүлүгүнө, анын активдеринин жана милдеттенмелеринин түзүмүнө, ошондой эле орто жана узак мөөнөттүү келечекте бизнес-моделдин туруктуулугуна таасир этүүсү мүмкүн.

### **Башка маалымат**

Банк ФОЭС (IFRS) 9 «Финансы инструменттеринин» талаптарына ылайык күтүлүүчү кредиттик чыгымдарга (ККЧ) корреспонденттик эсептер, кредиттик портфель боюнча күтүлүүчү кредиттик чыгымдарды баалоо жана таануу белгүндө, кредиттик линиялар боюнча милдеттенмелерге резервдерди даярдайт.

Күтүлүүчү кредиттик чыгымдарды баалоого тийиштүү жол-жоболорду жана саясатты, ошондой эле күтүлүүчү кредиттик чыгымдардын Банктын кызматчылары тарабынан ФОЭС (IFRS) 9 «Финансы инструменттеринин» талаптарына шайкеш келүүсүн баалоо резервин түзүүнүн жумушчу процессин изилдедик.

Банк кредиттерди финансы маалыматтын жана кредиттик тобокелдиктин модели үчүн колдонулган жол берүүлөрдү, ошондой эле ебелгелерди жана Банк колдонгон кесиптик ой жүгүртүүлөрдү талдоо аркылуу баасыздандыруу страттары боюнча классификациялоону жүргүзөт. Мөөнөтү өткөн күндөрдүн саны Банктагы кредиттик тобокелдиктин кебейүшүн аныктоочу параметр болуп эсептелет, ал ФОЭС (IFRS) 9 «Финансы инструменттеринин» 5.5.11-пунктуна дал келет.

Банк ФОЭС (IFRS) 9 «Финансы инструменттери» боюнча өзүнүн күтүлүүчү кредиттик чыгымдарын кредиттик келишим боюнча телемдердү кардар 30 күндөн ашык мөөнөттөн өткөрүп жиберген учурда

кредиттик тобокелдикти олуттуу жогорулатуу жөнүндөгү жол берүүлөрдүн негизинде баалайт. Банктагы ККЧ баалоо тутуму бардык кардарларды өз кезегинде сандык жана сапаттык мүнөздөмөлөр боюнча классификациялануучу 3 страт боюнча градациялоону карайт. ККЧнын эсептее убагынын горизонту Страта менен аныкталат. 12 айга ККЧ активдер боюнча эсептелет, 1-стратага тийиштүү. Активдин бүткүл мөөнөтү боюнча ККЧ 2 жана 3-стратага тийиштүү активдер менен эсептелет. Кредиттик тобокелдикти эске алуу менен түзөтүлгөн натыйжалуу пайыздык коюм Банк тарабынан эске алынат.

Банк дефолттун ыктымалдыгынын үч түрүнө ээ (тарыхый маалыматтар). Дефолттун божомолдоочу ыктымалдыгы табылган учурда, Банк макроэкономикалык маалыматтарды: валютанын курсун, жумушсуздуктун деңгээлин, керектөөчү баалардын индексин ж.б. эске алат. Банк кредиттерди топтоштурбайт, тескерисинче, ар бир кардарды жекече баалайт, мында дефолттун ыктымалдыгы марктык чынжыр ыкмасынын жардамы менен, т.а., кредиттердин абалдары – мөөнөтү өтүп кеткен күндөрдүн саны боюнча өтүүсү аркылуу эсептелип чыгат.

### **Корпоративдик башкарууга, финансылык отчеттуулукка жооп берүүчү адамдардын жана жетекчиликтин жоопкерчилиги**

Жетекчилик белгиленген финансылык отчеттуулуктун ФОЭСге ылайык так даярдалышы жана берилиши үчүн жана адилетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмалоолорду камтыбаган финансылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчилик керектүү деп эсептеген ички контролдун тутуму үчүн жоопкерчилик тартат.

Финансылык отчетторду даярдоодо Банктын өзүнүн ишин үзгүлтүксүз уланта берүү жөндөмүн баалагандыгы үчүн, тиешелүү учурларда иштин үзгүлтүксүздүгүнө тийиштүү маалыматтарды ачкандыгы үчүн жана, жетекчилик Банкты жоюу, анын ишин токтотуу ниети болгон, же Банкты жоюу же ишин токтотуудан сырткары башка кандайдыр бир реалдуу альтернатива болгон учурларды кошпогондо, иштин үзгүлтүксүздүгү жөнүндө жол берилгендигинин негизинде отчеттуулук түзүлгөндүгү үчүн жетекчилик жоопкерчилик алат.

Корпоративдик башкарууга жооптуу адамдар Банктын финансылык отчетторун даярдоого, кеземелдөөгө жоопкерчилик алат.

### **Финансылык отчеттордун аудитине Аудитордун жоопкерчилиги**

Ак ниетсиз иш-аракеттердин же каталардын кесепетинен финансылык отчеттор олуттуу бурмалоолорду камтыбагандына аң-сезимдүү ишенимде болуу жана пикирибизди камтыган аудитордук корутунду чыгаруу биздин максатыбыз болуп саналат. Аң-сезимдүү ишеним ишенимдүүлүктүн жогорку даражасын туюндурат, бирок ал, бурмалоолор болгон күндө да, Эл аралык аудит стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудит дайыма эле олуттуу бурмалоолорду аныктай аларына кепилдик боло албайт. Бурмалоолор ак ниетсиз иш-аракеттердин же каталардын натыйжасы боло алат жана алар өзүнчө турганда, же бириккен жыйындысында колдонуучулардын ошол финансылык отчеттордун негизинде кабыл алуучу экономикалык чечимдерине таасир эте аларын негиздүү болжолдой алганда гана алар олуттуу деп эсептелет.

Эл аралык аудит стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудиттин алкагында биз кесиптик ой жүгүртүп, аудиттин башынан аягына чейин кесиптик скептицизмди сактайбыз.

Андан сырткары биз теменкүпердү аткарабыз:

- ак ниетсиз иш-аракеттердин же каталардын кесепетинен финансылык отчеттордун олуттуу бурмалануусун аныктайбыз жана тобокелдигине баа беребиз; бул тобокелдиктерге жооп катары аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгабыз жана жүргүзөбүз; пикирибизди билдирүү үчүн негиз болуучу жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алабыз. Каталардын натыйжасында олуттуу бурмалоолорду таппай калуу тобокелдигине караганда ак ниетсиз иш-аракеттердин натыйжасында олуттуу бурмалоону таппай калуу тобокелдиги жогорураак, себеби ак ниетсиз иш-аракеттерге жашыруун макулдашуу, жасалмалоо, атайын калтыруу, маалыматты бурмалап керсетүү же ички контролдон тутумун айланып өткөн иш-аракет кирет.
- Банктын ички контролунун тутумунун натыйжалуулугу жөнүндө пикир айтуу максатында эмес, жагдайларга шайкеш келген аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу максатында аудит жүргүзүү үчүн маанилүү болгон ички контролдон тутумун түшүнөбүз;
- колдонулуучу эсепке алуу саясатынын талаптагыдай мүнөзүнө жана бухгалтердик баалоонун негиздүүлүгүнө, ошондой эле жетекчилик тарабынан даярдалган маалыматтын талаптагыдай ачылышына баа беребиз;
- иштин үзгүлтүксүздүгү жөнүндө жол берүүнү жетекчиликтин колдонуусунун мыйзамченемдүүлүгү боюнча жыйынтык чыгарабыз, ал эми алынган аудитордук далилдердин негизинде – натыйжасында Банк өз ишин үзгүлтүксүз уланта алуу жөндөмүнө олуттуу шек жаралышы мүмкүн болгон шарттарга же жагдайларга байланыштуу олуттуу аныксыздык бар же жоктугу жөнүндө жыйынтык чыгарабыз. Эгерде биз олуттуу аныксыздык бар деген жыйынтыкка келсек, анда биз өзүбүздүн аудитордук корутундубузда финансылык отчеттуулуктагы маалыматтын талаптагыдай ачылышына кеңүл бурушубуз керек, же, эгерде маалыматты мындай ачуу талаптагыдай эмес болуп саналса, пикирибизди модификациялоого тийишпиз. Биздин жыйынтык биздин аудитордук корутундунун датасына чейин алынган аудитордук далилдерге негизделген. Бирок, келечектеги окуялар же шарттар Банк өз ишин үзгүлтүксүз улантуу жөндөмүн жоготушуна алып келиши мүмкүн;
- жалпы эле финансылык отчеттуулуктун берилишине, анын түзүлүшүнө жана мазмунуна, анын ичинде маалыматтын ачылышына, ошондой эле финансылык отчеттуулук анын негизиндеги операциялар менен жагдайлар так, туура берилишин камсыздагандай берилгендигине баалоо жүргүзөбүз;

Булардан сырткары, аудиттин пландалган меенетү жана келемү жөнүндө, ошондой эле аудиттин натыйжалары боюнча олуттуу сын-пикирлер тууралуу, анын ичинде аудиттин жүрүшүндө биз аныктаган ички контроль тутумунун олуттуу кемчиликтери жөнүндө маалыматтарды аларга жеткирүү менен биз корпоративдик башкарууга жооп берүүчү адамдар менен өз ара маалымат алмашууну жүзөгө ашырабыз.


Биз ошондой эле корпоративдик башкарууга жооптуу адамдарга кез карандысыздыкка карата бардык тиешелүү этикалык талаптарды сактаганыбыз жөнүндө билдиребиз жана бардык өз ара мамилелерибиз жана аудитордун кез карандысыздыгына таасир этет деп негиздүү эсептеле турган башка маселелер тууралуу, ал эми зарыл учурларда – алдын алуунун тиешелүү чаралары жөнүндө билдиргенибиз тууралуу маалымат беребиз.

Корпоративдик башкарууга жооптуу адамдарга биз жеткирген маалыматтардын ичинен биз учурдагы жыл үчүн финансылык отчеттордун аудитине маанилүүрек болгон суроолорду аныктайбыз. Бул суроолор тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгаруу мыйзам же ченемдик акты тарабынан тыюу салынган, же мындай маалыматтын терс кесепети аны ачыкка чыгаргандагы коомдук маанилүү пайдасынанын ашып кетери мүмкүн болгондо өтө сейрек учурларда биз кайсы бир суроо жөнүндө маалымат биздин корутундуда баяндалууга тийиш эмес деген жыйынтыкка келген учурларды кошпогондо, бул суроолорду биз өзүбүздүн аудитордук корутундубузда баяндайбыз

Леднев Евгений

Тапшырманын жетекчиси  
«Кыргызаудит» АКФ ЖАКы  
Башкы директор  
КРдын Сертификатталган аудитору  
Аудиторлордун бирдиктүү мамлекеттик  
реестринде жекече катталган номери  
№ 11058 07.08.2023-ж.

05-февраль 2026-жыл  
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы



«Кыргызаудит» АКФ ЖАКы,  
Аудитордук уюмдардын бирдиктүү  
мамлекеттик реестринде жекече  
катталган номери № 2103320  
КР Экономика жана коммерция  
министрлигине караштуу Финансы  
рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө  
кызматы тарабынан 02.10.2023-жылы  
ыйгарылган




**«Толубай» АКБ ЖАКЫНЫН ФИНАНСЫЛЫК АБАЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ**  
**2025-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча**


(Сумма миң сом менен туюнтулду)

|   | Эск. | 2025-жылдын<br>31-декабрына<br>карата абал<br>боюнча | 2024-жылдын<br>31-декабрына<br>карата абал<br>боюнча |
|---|------|--|--|
| <b>АКТИВДЕР</b>   |      |  |  |
| Накталай каражаттар жана КР Улуттук банкында эсептердеги каражаттар | 9    | 201 918  | 279 605  |
| Банктардагы каражаттар  | 10   | 909  | 41 132   |
| КР Улуттук банкындагы лепозиттер                                    | 9    | 260 243  | 433 131  |
| Кардарларга берилген кредиттер                                      | 12   | 1 456 330  | 1 130 442  |
| Кредиттик күтүлүүчү чыгымдар (ККЧ)                                  |      | (17 972)   | (17 390)   |
| Кардарларга кредиттер, нетто:                                       |      | 1 438 358  | 1 113 052  |
| Адилеттүү нарк боюнча бааланган финансы активдери                   | 13   | 3 730  | 4 298  |
| Амортизацияланган нарк боюнча бааланган финансы активдери           | 14   | 1 152  | 8 063  |
| Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер                   | 15   | 300 436  | 323 156  |
| Дебитордук башка карыздар   |      | 5 207  | 11 938   |
| <b>Бардыгы активдер:</b>  |      | <b>2 211 953</b>                                     | <b>2 214 375</b>                                     |
| <b>МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ</b>                                  |      |  |  |
| <b>Милдеттенмелер:</b>  |      |  |  |
| Финансы-кредиттик мекемелердин каражаттары                          | 17   | 38 169   | 84 502   |
| Кардарлардын каражаттары  | 18   | 894 969  | 881 531  |
| Пайдага учурдагы салык  | 8    | 3 439  | 5 021  |
| Башка милдеттенмелер  | 19   | 16 178   | 20 203   |
| Калтырылган салыктык милдеттенмелер                                 | 8    | 26 757   | 29 164   |
| <b>Жыйынтыгы: милдеттенмелер</b>                                    |      | <b>979 512</b>                                       | <b>1 020 421</b>                                     |
| <b>Капитал:</b>   |      |  |  |
| Акционердик капитал   |      | 934 000  | 871 000  |
| Финансы активдерин кайра баалоо                                     |      | 1 984  | 2 423  |
| Негизги каражаттарды кайра баалоодон нарктын есүүсү                 |      | 210 047  | 225 171  |
| Белүштүрүлбөгөн пайда   |      | 86 410   | 9 536  |
| <b>Жыйынтыгы: капитал:</b>  |      | <b>1 232 441</b>                                     | <b>1 193 954</b>                                     |
| <b>БАРДЫГЫ: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ</b>                         |      | <b>2 211 953</b>                                     | <b>2 214 375</b>                                     |

Жетекчиликтин атынан:

  
 Чекошев А.М.  
 Башкармалыктын Төрагасы,  
 «Толубай» АКБ ЖАКЫ



  
 Исмаилова Р.Д.  
 Башкы бухгалтер  
 «Толубай» АКБ ЖАКЫ

«Толубай» АКБ ЖАКынын АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТУ  
2025-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн

(Сумма миң сом менен туюнтулду)

| Эск.  | 2025-жылдын<br>31-декабрында<br>аяктаган жыл | 2024-жылдын<br>31-декабрында<br>аяктаган жыл |
|---|--|--|
| <b>Операциялык иштөн түшкөн акча каражаттары:</b>   |  |  |
|   | 241 924                                      | 225 823                                      |
| Алынган пайыздар  | (67 100)                                     | (66 807)                                     |
| Төлөнгөн пайыздар   | 14 339                                       | 12 996                                       |
| Алынган комиссиялар   | (8 054)                                      | (7 364)                                      |
| Төлөнгөн комиссиялар  | 22 402                                       | 53 778                                       |
| Операциялык башка кирешелер   | (14 4219)                                    | (123 825)                                    |
| Операциялык кирешелер   | (8 500)                                      | (6 889)                                      |
| Пайдага салык төлөнгөн  |  |  |
| <b>Операциялык активдер жана милдеттенмелер өзгөргөнгө чеин операциялык иштөн түшкөн акча каражаттары</b> |  |  |
|   | 278 665                                      | 87 712                                       |
| <b>Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүүсү:</b>  |  |  |
| Кардарларга кредиттердин таза өсүүсү  | (319 463)                                    | (56469)                                      |
| Банктардын эсептеринин жана депозиттеринин таза өсүүсү  | (46 322)                                     | (1 756)                                      |
| Кардарлардын каражаттарынын таза өсүүсү   | 13 407                                       | (47 289)                                     |
| Башка милдеттенмелерди эсептен чыгаргандан кийин башка активдердин таза өсүүсү                            | 8 345  | 1 246  |
| Операциялык иштөн түшкөн акча каражаттарынын таза суммасы   | 300 417                                      | (5 342)                                      |
| <b>Инвестициялык иштөн түшкөн акча каражаттары:</b>   |  |  |
| Жайгаштырылган депозиттер (нетто)   | (112)  | (25)   |
| Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн каражат  | 23 780                                       | -  |
| Негизги каражаттарды сатып алуу   | (16 029)                                     | (5 477)                                      |
| Инвестициялык иштөн түшкөн акча каражаттарынын таза суммасы   | 23 780                                       | (5 502)                                      |
| <b>Финансылык иштөн түшкөн акча каражаттары:</b>  |  |  |
| Чыгарылган акциялар   | 2 000  | 2 000  |
| Төлөнгөн дивиденддер  | (7 883)                                      | (7 883)                                      |
| Финансылык иштөн түшкөн акча каражаттарынын таза суммасы  | 2 000  | (5 883)                                      |
| Валюта курсунун өзгөрүүсүнүн таасири  | 240  | (959)  |
| Акча каражаттары абалындагы таза өзгөрүү  | 326 437                                      | (17 686)                                     |
| Отчеттук мөөнөттүн башталышына карата акча каражаттар жана алардын эквиваленттери                         | 9 754 088                                    | 771 774                                      |
| Отчеттук мөөнөттүн аягына карата акча каражаттар жана алардын эквиваленттери                              | 9 462 843                                    | 754 088                                      |

Жетекчиликтин атынан:



Мекешев А.М.  
Башкармалыктын Төрагасы,  
«Толубай» АКБ ЖАКы

Исмаилова Р.Д.  
Башкы бухгалтер  
«Толубай» АКБ ЖАКы

